

Мурабаха каржылоо келишимин түзүүгө

АЧЫК СУНУШ КЕЛИШИМИ (Оферта)

Мурабаханы каржылоо келишимин түзүү үчүн бул Ачык оферта келишими (мындан ары - Келишим) пунктуна ылайык Каржылоонун баардык шарттарын кабыл алуу арызына (акцепт) кол коюу аркылуу "Алиф Финанс МКК" ЖЧКсынын (мындан ары - Компания) расмий ачык сунушу болуп саналат жана 2-ст. Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 398-ст. Келишим түзүлдү деп эсептелинет. Ушул Келишимге кол коюуга Каржылоонун баардык шарттарын кабыл алуу арызына (акцепт) (мындан ары - Арыз-акцепт) кабыл алынган учурдан тартып күчүнө кирет жана бул Келишимдин бардык шарттарын сөзсүз түрдө кабыл алууну билдирет.

Бул Келишимди кабыл алуу (сөзсүз кабыл алуу) кардарлардын ушул Келишимде белгиленген шарттарга ылайык Мурабаха келишимин түзүүгө толук жана шартсыз макулдугун билдирет. Бул Келишим Товарларды сатууну жана сатып алууну каттоонун тартибин аныктайт, ошондой эле Компания менен кардардын ортосундагы ушул Келишим боюнча милдеттенмелерди аткаруудан келип чыккан мамилелерди жөнгө салат. Бул Келишимдин шарттары Компаниянын расмий сайтында жеткиликтүү: www.alif.kg. Компания кардарга бардык керектүү маалыматты Компаниянын расмий сайтында жайгаштыруу менен камсыз кылат: www.alif.kg.

Шарттар

Мурабаха келишими – бул кардардын талабы боюнча Компания тарабынан сатылып алынган же кардардын өтүнүчү боюнча Компанияга таандык болгон товарларды бөлүп-бөлүп сатууну караган бүтүм.

Товарды сатуу баасы - товарды сатуу баасы ээликтен ажыратылган товарларды сатып алуу баасынын жана бүтүмдүн тараптары макулдашкан үстөк баа катары тараптар тарабынан аныкталат.

Товарды сатып алуу баасы - Мурабаха келишими боюнча Компания кийинки сатуу үчүн товарларды сатып алган баа.

Үстөк баанын суммасы – Товардын сатып алуу баасына Компания кошкон үстөк баасы.

Алгачкы төлөм – бул Кардар компанияга товардын үстөгүн азайтуу максатында төлөп жаткан акча.

Кардар – 18 (он сегиз) жашка чыккан, укукка жөндөмдүү жана ишке жөндөмдүү, ушул Келишим менен белгиленген шарттарды акцептөө (кынтыксыз кабыл алуу) жолу аркылуу Компания менен Келишим түзгөн жеке жак.

1-СТАТЬЯ. КЕЛИШИМДИН ПРЕДМЕТИ ЖАНА ШАРТТАРЫ

1.1. Компания ушул Келишимдин тартибинде жана шарттарында ушул Келишимге кол коюуга Арыз-акцепте көрсөтүлгөн Товарды жолу менен сатат, ал эми Кардар ушул келишимдин бардык шарттарын акцептөө (кынтыксыз кабыл алуу) аркылуу ушул Келишимге кол коюуга Арыз-акцепте көрсөтүлгөн Товарды узартып төлөө аркылуу Арыз-акцепте белгиленген мөөнөт менен жана Товарды сатуу басына сатып алат.

1.2. Товардын сатуу баасы Тараптар тарабынан карыздын суммасы катары таанылат, ал төмөнкүлөрдү камтыйт:

1.2.1. Товарды сатып алуу суммасы Арыз-акцептке ылайык.

1.2.2. Үстөк баа (анын ичинде Сатуу салыгы) Арыз-акцептке ылайык.

1.2.3. Алгачкы төлөм – Арыз-акцептке ылайык.

1.3. Карыздын суммасы боюнча акыркы эсептешүү Арыз-акцептке көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилбестен жүргүзүлөт. Карыздын суммасын төлөө Кардар тарабынан Төлөм графигине ылайык жүргүзүлөт.

1.4. Төлөм графигин кабыл алуу Кардардын көрсөтүлгөн WhatsApp/Telegram/Viber/жеке электрондук почтасына же Кардардын жеке кабинетиндеги Компаниянын веб-сайтына жөнөтүлөт.

1.5. Кардар комиссияны №1 тиркеменин 1-таблицаларында көрсөтүлгөн учурларда жана өлчөмдөрдө төлөөгө милдеттенет.

1.6. Кардар кайрымдуулук максатында №1 тиркеменин 2-таблицаларында көрсөтүлгөн учурларда жана өлчөмдө төлөөгө милдеттенет.

II СТАТЬЯ. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

2.1. Кардар кайра кайтарылгыс макулдугун берет:

- ушул Келишимде көрсөтүлгөн шарттарда Товарларды сатып алуу үчүн;
- жеке маалыматтарды чогултуу жана иштетүү;
- өзүнүн жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө жеке маалыматтар субъектинин макулдугунун бардык типтүү бланктарына/макулдугуна кол коюуга (№ 2 тиркеме);
- Келишимдин алкагында мыйзамдуу түрдө иштеп жаткан ар кандай органдардан ал жөнүндө маалымат алууга;
- жеке маалыматтарды чогултуу жана иштетүү үчүн, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик каттоо кызматында жана башка мамлекеттик органдарда жана башка уюмдарда;
- № 1 тиркеменин № 1 таблицасында көрсөтүлгөн чыгашалар үчүн;
- Мурабаха келишими боюнча карызды жабууга акцептсиз Кардардын банктык эсептериндеги каражаттарды, анын ичинде Компаниянын үстөктөрүн эсептен чыгарууга.
- Ишкананын каалоосу боюнча сатып алынган Товарды Компаниянын Өнөктөшүнөн күрөө катары бөлүп-бөлүп берүүгө;

2.2. Ушул Келишимди кабыл алган учурдан тартып кардар өз каалоосу менен жана өз кызыкчылыгында иш алып баруу менен өзүнүн жеке маалыматтарын Компаниянын, процессордун иштетүүсүнө, тактап айтканда, төмөнкү иш-аракеттерди жасоого макулдугун берет: чогултуу, системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуулар, өзгөртүүлөр), колдонуу, бөлүштүрүү (анын ичинде чек ара аркылуу өткөрүү), менчиктештирүү жана Кардардын жеке маалыматтарына байланыштуу ар кандай маалыматты бөгөттөө, Компания менен ушул Келишимди түзүү, ушул Келишимди аткаруу, ошондой эле террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы күрөшүү боюнча мыйзамдуу талаптарды аткаруу. Бул иш-аракеттер автоматташтыруу куралдарын колдонуу менен аткарылышы мүмкүн.

III СТАТЬЯ. КООПСУЗДУК

3.1. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелер кыймылдуу мүлктү күрөөгө коюу келишими менен камсыз кылынат. (№ 3 тиркеме)

IV СТАТЬЯ. МУРАБАХА КЕЛИШИМИНИН ТАРТИБИ

4.1. Ажыратылган Товар коомго менчик укугунда таандык, али эч кимге сатыла элек, белекке берилбеген, күрөөгө коюлбаган, ижарага берилбеген, бекер пайдаланууга берилбеген, талаш-тартышта же тыюу салууда (алып коюуда) жана үчүнчү жактардын укуктарынан эркин.

4.2. Тараптар ушул келишимге кол койгон учурдан тартып Товардын кокусунан жоголуп кетүү же бузулуу тобокелдиги, ошондой эле Товардын коопсуздугуна жана мазмунуна байланыштуу бардык тобокелдиктер Кардарга өтөт, ошол учурдан тартып Компания жоопкерчилик тартпайт. Товардын абалы, коопсуздугу жана аныкталган кемчиликтери үчүн Кардарга.

4.3. Бул келишимге кол коюу менен Кардар Товардын тандалган маркасына, сатып алынган Товардын саны, сапаты, абалы жана башка мүнөздөмөлөрү менен макулдугун билдирет. Эгерде Кардар бул келишимге кол койбосо, Компания бул келишимди аткаруудан баш тартууга жана аны бир тараптуу бузууга укуктуу.

4.4. Кардар сатып алынган Товарды Шариат стандарттарына туура келген максаттарда гана пайдаланууга милдеттенет.

4.5. Кийинки транзакция негизсиз кечиктирилген учурда жана Кардар (же ага көз каранды адамдар) келтирилген учурда, Компания Кардардан ушул келишим боюнча карыздын калдыгын мөөнөтүнөн мурда төлөөнү талап кылууга укуктуу. Акча суммасын төлөп берүү же мүлктү кайтарып алуу боюнча талап, анын суммасы Компания олуттуу деп тааныган, төлөө мөөнөтү жөнүндө Кардарга алдын ала кабарлоо шартында.

4.6. Эгерде Кардар Арыз-акцептте көрсөтүлгөн товардын акысын төлөөнү ушул келишимде каралгандан узак мөөнөткө кечиктirse, Компания Кардардын атынан акча каражаттарын Кардарга кайтарып берүү менен товарды үчүнчү жактарга сатууга укуктуу. ушул келишим боюнча карызды жарым-жартылай төлөөдө акыркысынан алынган. Эгерде товарды сатуудан түшкөн каражат ушул келишим боюнча калган карыздан ашык болуп чыкса, Компания бул айырманы кардарга кайтарып берет.

4.7. Бул келишим боюнча карыз толук төлөнмөйүнчө, Компания Кардардын товарга болгон менчик укугун каттай албайт.

4.8. Кардар сатуу баасы боюнча карызды мөөнөтүнөн мурда толук же төлөө графигинен мурда төлөөгө укуктуу.

4.9. Акыркы жөнгө салуу учурунан тартып Тараптардын бири-бирине эч кандай дооматтары болбойт. Ошол эле учурда Тараптардын ортосунда талаш-тартыш келип чыккан учурда, ушул келишимде көрсөтүлгөн Товардын сатуу баасы түпнуска болуп санала тургандыгы Тараптарга билдирилет.

V БЕРЕНЕ. КАРАНДАРДЫН КЕПИЛДИКТЕРИ

5.1. Келишимге кол коюуда Кардар Кредиттик маалыматтык бюронун маалымат базасына Кардар жөнүндө маалыматты Компанияга берүүгө жана ушул Келишимдин колдонуу мөөнөтүнүн ичинде маалыматтарды алууга макул экендигине кепилдик берет.

5.2. Компания карызды сот аркылуу өндүрүүгө укуктуу.

VI СТАТЬЯ. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЖАНА ТААЛАШТАРДЫ ЧЕЧҮҮ ТАРТИБИ

6.1. Кардар ушул Келишим боюнча төмөнкүлөргө милдеттенет:

6.1.1. Бул келишим боюнча милдеттенмелерди талаптагыдай, өз убагында жана толук аткарыңыз.

6.1.2. Коомдун талабы боюнча анын милдеттенмелерин күрөө жана/же кепилдик менен аткарууну камсыз кылууга;

6.1.3. Төлөм графигине ылайык ай сайын бөлүп төлөө;

6.1.4. Ушул Келишим боюнча бардык шарттарды жана милдеттенмелерди өз убагында аткаруу, ошондой эле жашаган дареги, каттоосу, телефон номери жана башка бардык байланыш маалыматтары өзгөргөндүгү жөнүндө Компанияга маалымдоо;

6.1.5. Ушул Келишимдин статьяларында көрсөтүлбөгөн чыгашалар №1 Тиркемеде келтирилген.

6.1.5. Жарым жылда бир жолудан кем эмес/Компаниянын биринчи талабы боюнча өзүңүз жана бардык үй-бүлө мүчөлөрү жөнүндө параллелдүү кредит/башка кредит алмаштыруучу/башка финансылык институттарга төлөнбөгөн карыздын бар экендиги жөнүндө маалымат бериңиз.

6.1.6. Каржылоо келишиминин шарттарын аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн коомдун талабы боюнча товардын сатуу баасынын калдыктарын мөөнөтүнөн мурда төлөөгө.

6.1.7. Ушул Келишимде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка милдеттерди алат.

6.2. Бул Келишимге ылайык Компания төмөнкүлөргө милдеттенет:

6.2.1. Кардардын талабы боюнча 3 (үч) жумушчу күндүн ичинде анын карызы жөнүндө маалыматты (баланс жана башка зарыл документтердин маалыматтарын) берүүгө

6.3. Ушул Келишимдин алкагында же ага байланыштуу Тараптардын ортосунда келип чыккан бардык талаш-тартыштар же пикир келишпестиктер Тараптардын ортосундагы сүйлөшүүлөр аркылуу чечилет. Ушул Келишим менен Тараптар, Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 34-беренесине ылайык, эгерде пикир келишпестиктерди сүйлөшүү жолу менен чечүү мүмкүн болбосо, ушул Келишимге байланыштуу келип чыккан жана/же ага байланыштуу талаш-тартыштарды, анын ичинде Бул Келишимди түзүү, бузуу, токтотуу, бузуу же жараксыз деп таануу коомдун жайгашкан (филиалы) боюнча жалпы инстанциядагы сотто чечилүүгө тийиш.

6.4. Тараптар бул келишим түзүлгөн тилде сүйлөй тургандыктарын, укук жөндөмдүүлүгүнөн ажырабаганын, бул келишимдин маңызын түшүнүүгө тоскоол болгон оорулардан жапа чекпегендигин, төлөөгө жөндөмдүү экендигин, анын аркасында алар ушул келишим боюнча төлөмдөрдү жүргүзүүгө, ошондой эле аларды өтө жагымсыз шарттарда бүтүм түзүүгө мажбурлаган жагдайлар жок экендигине.

VII СТАТЬЯ Форс-мажор

7.1. Тараптар төмөнкүлөрдү камтыган форс-мажордук жагдайлар (форс-мажор) болгон учурда, бул Келишим боюнча милдеттенмелерин жарым-жартылай же толук аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликтен бошотулат, алар төмөнкүлөрдү камтыйт: табигый кырсыктар, өрт, суу ташкындары, согуштук абал, мыйзамдык актылардын күчүнө кириши, актылар Тараптардын бири үчүн милдеттүү болгон, ушул Келишимде көрсөтүлгөн иштин түрлөрүнө түздөн-түз же кыйыр түрдө тыюу салган же Тараптардын акылга сыярлык көзөмөлүнөн тышкаркы башка жагдайлардан улам келип чыккан, Тараптардын ушул Келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткаруусуна тоскоол болгон бийлик жана башкаруу.

7.2. Форс-мажордук жагдайларды башынан өткөргөн тарап мындай жагдайлардын келип чыгышы жөнүндө форс-мажордук жагдайлар келип чыккан учурдан тартып үч күндүн ичинде билдирүүгө милдеттүү. Форс-мажордук жагдайлар ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын документтери менен ырасталууга тийиш.

7.3. Форс-мажордук жагдайларда, ушул Келишим боюнча милдеттенмелерди аткаруу мөөнөтү мындай жагдайлар жана алардын кесепеттери колдонулган убакытка пропорционалдуу жылдырылат.

VIII МАКАЛА ТУРДУУ ЖОБОЛОР

8.1. Бул Келишим Тараптардын макулдашуусу боюнча, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка негиздер боюнча мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн.

8.2. Келишим Тараптар өз милдеттенмелерин толук аткарганга чейин күчүндө болот.

8.3. Ушул келишимге кол койгон адамга милдеттенмелерди аткаруу боюнча талаптарды коюу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган жагдайлар келип чыкканда (өлгөн, сот тарабынан сот тарабынан өлгөн же дайынсыз жоголгон деп табылганда) ушул келишимде каралган шарттардын аткарылышы анын укук мураскору тарабынан аткарылууга тийиш.

8.4. Эгерде ушул Келишимдин кайсы бир жобосу жараксыз же мыйзамсыз болуп калса, калган жоболордун колдонулушу азайтылбайт же жокко чыгарылбайт.

8.5. Келишим Тараптардын ар бири үчүн эки нускада түзүлөт.

Мурабаха каржылоо келишимин түзүү үчүн
Ачык оферта келишимине №1 тиркеме

Таблица 1. Кардар төлөгөн чыгымдардын (төлөмдөрдүн)/комиссиялардын тизмеси

Продукциянын баасы: а) товарларды каржылоонун суммасы; б) Камсыздандыруу/такафул боюнча чыгашалар жана Компаниянын Товарларды сатып алуусу менен байланышкан салыктар жана жыйымдар боюнча чыгашалар. в) үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөр (нотариалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн жыйымдар, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы); Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик ж.б.)	Арыз-акцептке ылайык
Кошумча акы (анын ичинде сатуу салыгы)	Арыз-акцептке ылайык
Күрөөнүн түзүмүн/курамын өзгөртүү жөнүндө арызды кароо үчүн жыйым	Компаниянын тарифтерине ылайык
Эсеп ачуу жана тейлөө үчүн комиссия	а) 0, эгерде эсепти ачуу мурабаха келишимин түзүү менен шартталса; б) Банктын тарифтери боюнча, эгерде эсептешүү Мурабаха келишимине тиешеси жок болсо.
Кардардын/өнөктөштүн талабы боюнча келишимдин шарттарын өзгөртүү боюнча комиссия	Компаниянын тарифтерине ылайык
Кардардын эсебинин көчүрмөсүн берүү үчүн төлөм	Компаниянын тарифтерине ылайык

Башка чыгымдар	Компаниянын тарифтерине ылайык

Таблица 2. Кайрымдуулукка кайрымдуулук

Төлөө кечиктирилген ар бир күн үчүн кайрымдуулуктун суммасы	Компаниянын тарифтерине ылайык
30 календарлык күндөн ашык кечигүү үчүн толуктоо кредиттик тобокелдикти камтыган актив үчүн күрөөгө коюлган депозит	Компаниянын тарифтерине ылайык
Кардарга жазуу жүзүндө билдирилгенден кийин 30 календардык күн өткөндөн кийин кошумча күрөөнү өз убагында бербегендиги үчүн. Мындай айыптар түрүндө алынган акчалар кайрымдуулукка жумшалат жана Компаниянын кирешесинде таанылбайт.	Компаниянын тарифтерине ылайык
Башка чыгымдар	Компаниянын тарифтерине ылайык

Кардар тарабынан 1-тиркемеде көрсөтүлгөн кайрымдуулук максаттарына төлөнүүчү чыгашалардын (төлөмдөрдүн)/комиссиялардын, кайрымдуулуктардын суммасы корутунду түзүлгөн күнгө карата колдонулат, келишим жана компания тарабынан бир тараптуу түрдө өзгөртүлүшү мүмкүн (баадан, үстөктөн тышкары (анын ичинде сатуу салыгы), кайрымдуулук максаттарында кайрымдуулук каражаттары) өзгөртүлгөн тарифтерге ылайык, жаңы тарифтер күчүнө киргенге чейин 30 (отуз) календардык күндөн кем эмес Компаниянын маалыматтык стенддеринде жана/же коомдун расмий сайтында тиешелүү өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматты жайгаштыруу жолу менен; же жаңы тарифтер жарыялангандан кийин 30 (отуз) календардык күндүн ичинде, эгерде алдыда боло турган өзгөртүүлөр жөнүндө маалымат жок болсо. Тиркемеге кайра кол коюуга болбойт.

Мурабаха каржылоо келишимин түзүүгө
Ачык оферта келишимине №2 тиркеме

Өтүнмө (макул/жокко чыгаруу үчүн)

анын жеке маалыматтарын чогултуу жана иштетүү шартында

1. Жеке маалыматтардын субъектисинин реквизиттери	
1.1 ПИН	
1.2 Фамилия	
1.3 Аты	
1.4 Атасынын аты	
1.5 Туулган куну	
1.6 Паспорттун дареги	
1.7 Жашоо дареги	
1.8 Сериясы жана паспортунун номери	
1.9 Паспорттун берилген күнү	
1.10 Паспорт берген орган	

1.11 Телефон номери	
1.12 Электрондук почта дареги	
2. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн реквизиттери (ишеним кат бар болсо)	
2.1 ПИН	
2.2 Фамилия	
2.3 Аты	
2.4 Атасынын аты	
2.5 Туулган куну	
2.6 Паспорттун дареги	
2.7 Жашоо дареги	
2.8 Сериясы жана паспортунун номери	
2.9 Паспорттун берилген күнү	
2.10 Паспорт берген орган	
2.11 (Ишеним кат, мыйзам, башка ченемдик укуктук акты) негизинде	
3. Жеке маалыматтарды кайра иштетүүчү деталдары	
3.1 ИНН	

3.2 БИК			
3.2 Аталышы			
3.3 Дареги			
3.4 ТОЛУК АТЫ. кызматкер			
3.5 Кызматкердин орду			
4. Жеке маалымат (бирөөнү тандаңыз)			
4.1 Эмгек акы фондун көрсөтүү менен жеке камсыздандыруу эсебинин маалыматы	Ооба	Жок	
4.2 Пенсиянын өлчөмүн көрсөтүү менен пенсиялык делосуна маалымат	Ооба	Жок	
5. Жеке маалыматтарды иштетүү			
5.1 Макулдуктун башталышы (кол коюу датасы)			
5.2 Макулдуктун жарактуулук мөөнөтү (кесип алуу күнү)			
5.3 Жери (жери, дареги)			
Карап чыгуу жана макулдук боюнча кол коюу үчүн нерселердин тизмеси			
Мен «Жарандарга жеке камсыздандыруу эсебинен маалымат берүү» жана/же «Пенсиялык иштен маалымат берүү» мамлекеттик кызматын көрсөтүү үчүн жогоруда көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды иштеп чыгуу үчүн Компанияга берем.		[Аты-жөнү] [Колу]	
Мен ээн-эркин, аң-сезимдүү түрдө, өз каалоом боюнча, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна Жеке маалыматтарды иштеп чыгуучуга жеке маалыматтарды берүүгө макулдук берем.		[Аты-жөнү] [Колу]	
Жеке маалыматтарды иштетүүгө берилген макулдук ушул Келишимде көрсөтүлгөн мөөнөткө жарактуу экенин билем.		[Аты-жөнү] [Колу]	
Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна каалаган формада берилген арыздын негизинде ушул Макулдуктун мөөнөтү аяктаганга чейин жокко чыгарыла тургандыгын билем;		[Аты-жөнү] [Колу]	
Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга берилген бул макулдук жокко чыгарылганда же мөөнөтү аяктаганда, менин жеке маалыматтарымды иштетүү "Жеке маалыматтар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык толугу менен же жарым-жартылай улантылышы мүмкүн экенин билем.		[Аты-жөнү] [Колу]	
Карап чыгуу жана кароодо кол коюу үчүн нерселердин тизмеси			
Мен ээн-эркин, аң-сезимдүү түрдө, өз каалоом боюнча, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна жеке маалыматтарды иштеп чыгуучуга жеке маалыматтарды берүүгө макулдукту алып салууга макулдук берем.		[Аты-жөнү] [Колу]	

Менин жеке маалыматтарымдын толук же жарым-жартылай иштетилиши «Жеке маалыматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык улантылышы мүмкүн экенин билем.	[Аты-жөнү] [Колу]
---	-------------------

Арыз – макулдук

Биз, төмөндө кол коюучулар, «Алиф Финанс МКК» ЖЧКсынын (мындан ары - Компания) кардарларыбыз жана ушуну менен «Алиф Финанс МКК» ЖЧКсынын (мындан ары - Компания) ыйгарым укуктуу кызматкерлери тарабынан мөөнөтсүз сактоого жана/же берүүгө жана алууга өз ыктыярыбыз менен макулдук беребиз. Тобокелдиктерди (анын ичинде кредитти) азайтуу, ашыкча карыздардын алдын алуу жана кредиттик тарыхты түзүүчү жана кредиттик тарыхты түзүүчү жана аларды финансы-кредиттик мекемелер менен башка юридикалык/жеке жактардын ортосунда алмашууну жүзөгө ашыруучу Кредиттик бюродо (компания) мен жөнүндө ар кандай маалыматты кредит/кредитти кароо жана берүү. Бул маалымат мен жөнүндө ар кандай маалыматты, кредиттер боюнча маалыматты (кредиттин түрү, кредиттин суммасы, субъекттин ролу, өтүнмөнүн датасы, төлөм тарыхынын реквизиттери, төлөнбөгөн калдык, төлөнбөгөн сумма жана бул эсеп боюнча карыздын жалпы суммасы, кепилдиктер/кепилдер, күрөө берүүчүлөр жана маалымат берүүчүлөрдү түзгөн же милдеттенмеси бар башка адамдар жана башка маалыматтар), өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн мага карата көрүлгөн чаралар жөнүндө маалымат кредиттер боюнча жана кредитти берүү жана төлөө процессинде документтерди кароо жана тариздөө мезгилинде белгилүү болгон башка маалыматтар. Компания мен тарабынан берилген бардык маалыматты колдонуунун катуу купуялуулугуна кепилдик берет. Компания кардардын кредиттик тарыхын түзүү үчүн бул арыздын бардык маалыматтарын маалымат түрүндө «Ишеним» Кредиттик бюросуна берүү укугун өзүнө калтырат.

Биз ошондой эле бул документ Компаниянын каржылоону камсыз кылуу боюнча милдеттенмелерин алып келбей турганын билебиз.

_____/_____
_____/_____

/колу/ /кардардын толук аты-жөнү/

/колу/ /фамилиясы/ кардардын жубайы

*Кредиттик маалымат субъекттеринин койгон колунун аныктыгы үчүн Кардар жоопкерчилик тартат. (Эгерде коюлган колдор бул адамдардын кол тамгалары менен дал келбесе, коом каржылоону берүүдөн баш тартууга укуктуу).

_____/_____
/колу/ /фамилиясы/ Тема №1

_____/_____
/колу/ /фамилиясы/ Тема №2

СТАНДАРТТУУ ФОРМА

жеке маалыматтардын субъектинин анын жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө макулдугу

Мен, _____
_____ Кыргыз Республикасында _____ ыйгарылган ПИН:
_____ Инсандыгын ырастоочу
документ: _____ сериясы _____ № _____ (документтин
түрү) _____ тарабынан _____ берилген:

_____, (берилген датасы, берген органдын аталышы) Иш жүзүндө жашаган дареги:

_____ Каттоо _____ дареги:

_____ Байланыш телефону: _____ е-
mail _____ Мен _____ макулдугумду _____ берем

_____ (уюмдун _____ аталышы _____ жана _____ дареги)

_____), жеке маалыматтарды топтоо); "Жеке маалымат жөнүндө" жана жеке маалымат чөйрөсүндөгү башка ченемдик укуктук актылар; "Кредиттик маалымат менен алмашуу жөнүндө" кийин кайра иштетүү (жыйноо, эсепке алуу, сактоо, жаңылоо (жаңыртуулар, өзгөртүүлөр), жеке маалыматтарды топтоо). в соответствии со следующим перечнем персональных данных и сведениями об их изменении: тип национального паспорта, ПИН, ФИО, дата рождения, номер документа, наименование органа, выдавшего документ и его код, дата выдачи, срок действия, пол, цифровое изображение лица, место жительства, үй-бүлөлүк абал. Жеке маалыматтарды чогултуу жана иштетүү максаттары үчүн _____ гана _____ жүзөгө _____ ашырылат

_____. Бул макулдук Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталган жеке маалыматтар же жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтарды камтыган документтер үчүн сактоо мөөнөтү аяктаганга чейин берилет. Жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук субъект тарабынан ар кандай формадагы жазуу жүзүндөгү арызынын негизинде кайра чакыртылып алынышы мүмкүн. Бул макулдук кайтарылып алынган учурда жеке маалыматтарды иштеп чыгуу "Жеке маалыматтар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5 жана 15-статьяларына ылайык толугу менен же жарым-жартылай улантылышы мүмкүн. Субъект жазуу жүзүндөгү суроо-талабы боюнча өзүнүн жеке маалыматтарын иштетүүгө тиешелүү маалыматтарды алууга укуктуу («Жеке маалыматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесине ылайык). «Жеке маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболору, анын жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө жеке маалыматтар субъектинин макулдугун алуу тартиби, билдирүүнүн тартиби жана формасы менен тааныш экенимди ырастайм. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы No 759 токтому менен бекитилген жеке маалыматтардын субъекттеринин жеке маалыматтарын үчүнчү жакка өткөрүп берүү жөнүндө. Жеке маалыматтарды коргоо жаатындагы укуктар жана милдеттер түшүндүрүлдү. _____ мага. Датасы: _____

_____ (күнү, айы, жылы) Толук аты-жөнү. Кол коюу

ЖЕКЕ АДАМДАР ҮЧҮН КЛИЕНТТЕРДИН СУРООЛОРУ

Анкетанын түрү		
Биринчи жолу толтурулган	Жеке маалыматтарды өзгөртүү	Жеке маалыматтарды жаңыртуу
	1. Кардардын - жеке жактын идентификациялык маалыматтары	
1)	Кардардын абалы	1) Резидент 2) резидент эмес
2)	Фамилия	
3)	Аты	
4)	Атасынын аты	
5)	Туулган куну	
6)	Туулган жери	
7)	Улуту	
8)	жынысы	
9)	Жарандык	
10)	Уйбулолук абалы	
11)	Оздугун тастыктаган докумендердин реквизити	
11.1.	Документин аталышы	
11.2.	Документин сериясы жана номери	
11.3.	Документин берилген куну	
11.4.	Документин жарактуулук мооноту	
11.5.	Документи берген мекеме	
11.6.	Болумдун коду	-
12)	Жеке идентификациялык номери же коомдук коопсуздук ID номери же салык төлөөчүнүн идентификациялык номери	
13)	Катталган дареги	
14)	Жашаган жеринин дареги	
15)	Кардар менен байланыш маалыматтары:	
	15.1. Телефон номерлери (жумуш жана мобилдик)	
	15.2. Факс номери	-
	15.3. электрондук почтанын дареги	-
	Чет өлкөлүк жарандар жана адамдар үчүн гана толтурулган жарандыгы жок	

16)	Чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын укугун тастыктаган документтин реквизиттери Кыргыз Республикасында болуу (жашоо) үчүн:	
16.1.	Документтин аталышы	-
16.2	Документтин серия жана номери	-
16.3	Болуу укугунун башталган күнү (турак жай)	-
16.4	Болуу укугунун жарактуулук мөөнөтү (турак жай)	-
	1.2. Чет өлкөлүктөр үчүн гана толтурулган саясий таасири бар адамдар (PER)	
17)	кардар IPPLби?	1)Ооба 2)Жок
18)	Жеке кызматкер болгон кардар жөнүндө маалымат:	
18.1.	Элеген кызматы	-
18.2.	Дайындоо датасы	-
18.3.	Чыккан датасы	-
19	Жубайы жана жакындары тууралуу идентификациялык маалыматтар (толук аты-жөнү, туулган жылы жана жарандыгы). IPPL туугандары	
19.1.	Жубай(лар)	-
19.2.	Балдары	-
19.3.	Ата-энелери	-
19.4.	Чон-ата, Чон-эне	-
19.5.	Неберелер	-
19.6.	Бир туугандары	-
20	Өкүлдөрү жөнүндө идентификациялык маалыматтар (толук аты-жөнү, туулган жылы жана жарандыгы). IPZL бизнес өнөктөштөрү	
21	Каражаттын келип чыгышы жөнүндө маалымат каражаттары жана IPZL мүлкү	
22	Кабыл алуу жөнүндө маалымат берүүчү-жактын жетекчисинин жазуу жүзүндөгү уруксаты жөнүндө маалымат IPZL кызматы	
	2. Кардардын бизнес профили жөнүндө маалымат	
23	Байланыштын максаты жана максаты кардар мамилеси	

24	Кардардын бенефициардык ээси (пайда алуучу) бар же жок экендиги жөнүндө маалымат	1) бар 2) жок Бар болсо, бенефициардык ээсинин формасын толтуруңуз
25	Кардардын тастыктаган документтери жөнүндө маалымат акча каражаттарын же мүлктү тескөө боюнча ыйгарым укуктар (кол тамгасынын үлгүсү боюнча)	
	Жеке адамдар үчүн гана толтурулат ишкер	-
26	катары каттоо жөнүндө маалымат жеке ишкер:	-
26.1.	Каттоо датасы	-
26.2.	Мамлекеттик каттоо номери	-
26.3.	Каттоо органынын аталышы	-
26.4.	Катталган жери	-
27)	Ишке ашырууга укук берүүчү патент же лицензия жөнүндө маалымат ишкердик иш:	-
27.1.	Патенттин же лицензиянын түрү	-
27.1.	Патенттин же лицензиянын түрү	-
27.2.	Патенттин же лицензиянын номери	-
27.3.	Патент же лицензия берилген дата	-
27.4.	Патент же лицензияны берген мекеме	-
27.5.	Патенттин же лицензиянын мөөнөтү	-
27.6.	Уруксат берилген же лицензияланган түрлөрүнүн тизмеси иш-чаралар	-
	3. Кардарларды верификациялоо жана тобокелдиктерди баалоо боюнча маалымат (маалымат берген адам тарабынан толтурулат)	
28)	Кардарларды текшерүү жана текшерүү натыйжалары жөнүндө маалымат	1) Жүргүзүлгөн 2) Аткарылган эмес 3) Башка эскертүү 4) Датасы:
29)	Террористтик жана экстремисттик иш-аракеттерге катышкан адамдардын Тизмесинде кардардын текшерүүсү жөнүндө маалымат массалык кыргын салуучу куралдын иш-аракеттери же таркатылышы жана текшерүүнүн натыйжалары	1) Тизмеге кирбеген 2) Тизмеде көрсөтүү 3) Текшерүү датасы:
30)	Адамдардын тизмесинде кардарды текшерүү жөнүндө маалымат, террористтик жана экстремисттик иш-аракеттерге же массалык кыргын салуучу куралды жайылтууга катышкандыгы жана текшерүүнүн натыйжалары	1) Тизмеге кирбеген 2) Тизмеде көрсөтүү 3) Текшерүү датасы:
31)	Тобокелдик даражасы (деңгээли).	Жогорку тобокелдик Орто тобокелдик Төмөн коркунуч

32)	Тобокелдиктин даражасын (деңгээлин)- баалоонун негиздемеси (боюнча жогорку тобокелдик критерийлери)	
33)	Арыз формасында камтылган маалыматтардын толтурулган же акыркы жаңыртылган күнү (болсо кардардын анкетасында олуттуу өзгөртүүлөр жана толуктоолор жок болсо, жаңы анкета толтурулган эмес)	
34)	Берилген маалыматтын кийинки жаңылануу датасы анкетада (тобокелдиктерди баалоонун жыйынтыгы боюнча)	
35)	Бул формада көрсөтүлгөн маалымат базага киргизилген датасы жана толук аты. маалыматты берген адамдын жооптуу кызматкери	

Мен ушуну менен, _____, Мен ушул Анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын ырастайм жана ушул Анкетада көрсөтүлгөн маалыматтарга киргизилген бардык өзгөртүүлөр жөнүндө тез арада маалымат берүүгө, ошондой эле мындай маалыматтарды камтыган документтердин көчүрмөлөрүн берүүгө милдеттенем. 2008-жылдын 14-апрелиндеги № 58 «Жеке маалыматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактоо максатында жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугумду билдирем. терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсү.

КАРДАРГА ЭСКЕРТҮҮ ЖЧК МКК "Алиф Финанс"

Каржылоо жөнүндө чечим жоопкерчиликтүү чечим болуп саналат. МКК «Алиф Финанс» ЖЧКсына каржылоого кайрылуунун алдында Кардар каржылоону алуу аны каржылоо келишиминде белгиленген мөөнөттөрдө кайтарып берүү милдеттенмесин билдирээрине көңүл бурушу керек. Каржылоону алуу жөнүндө чечим кабыл алуунун алдында кардар төмөнкүлөргө тийиш: • каржылоонун максаттуу максатын аныктоого, анын каржылоого болгон муктаждыктарына жана каржылоо келишимине ылайык аны өз убагында төлөө мүмкүнчүлүгүнө баа берүүгө; • каржылоонун, анын ичинде каржылоону алууга жана аны төлөөгө байланышкан бардык төлөмдөрдүн шарттары менен таанышууга; • каржылоонун үстөк пайызына көңүл буруу; • Компаниянын пайдасына каржылоону алууга байланыштуу кардарлардын төлөмдөрүн эсепке алат.

Каржылоо келишимин жана башка документтерди кылдаттык менен изилдеңиз. Каржылоо келишимине кол коюудан мурун кардар анын шарттарын жана шарттарын кылдат изилдеп чыгышы керек. Каржылоо келишимине кол коюунун алдында кардар төмөнкүлөргө укуктуу: • өзүнүн каалоосу боюнча юридикалык консультация алуу үчүн келишим долбоорлорун суроого; • эгерде каржылоо келишиминин шарттары түшүнүксүз болсо, компаниянын кызматкерлеринен түшүндүрмө сураңыз. Каржылоо келишиминин шарттарын изилдеп чыккандан кийин, кардар каржылоону алуунун оң жана терс жактарын дагы бир жолу таразалап көрүшү керек.

Каржылоону алуу үчүн келишимдерге кол коюу. • Кардардын талабы боюнча келишим мамлекеттик же расмий тилде түзүлөт (кардарга тилди тандоо укугу берилет). Каржылоо келишиминин тексти так жана түшүнүктүү болууга тийиш. • Каржылоо келишимине кол коюуда кардар каржылоо келишиминин шарттарына ылайык келип түшкөн каражаттарды кайтарып берүү менен келечекте мүмкүн болгон көйгөйлөрдү болтурбоо үчүн каржылоонун бардык шарттарын такташы керек. Каржылоо келишимине кол коюлгандан кийин кардар каржылоону алуудан баш тартууга укуктуу жана каржылоо келишими түзүлгөндөн кийин, товардын акысы төлөнгөнгө чейин алынган товарды кайтарып берет. • Каржылоо келишимине кол коюу менен кардар анын бардык шарттары менен макул экендигин жана аларды аткаруу боюнча милдеттенмелерди алаарын эстен чыгарбоо керек. • Кардар каржылоо келишимине ылайык милдеттенмелер аткарылбаган же талаптагыдай эмес аткарылган учурда, Компания Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күрөө предметине (анын ичинде кыймылсыз мүлккө: үйгө же батирге) өндүрүп алууну талап кыла аларын билиши керек. Кыргыз Республикасы. • Буга байланыштуу, эгерде кардар келишимдин бардык шарттары так экенине ишенсе, ал кандай төлөмдөрдү жана качан төлөнүшү керектигин так түшүнсө, ошондой эле Каржылоо келишимине жана Компаниянын башка документтерине кол коюлушу керек. кыл муну. • Кардар банктар жана финансы-кредиттик мекемелер жөнүндө жалпы маалыматты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтынан (www.nbkr.kg), «Банк системасы» жана «Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер» бөлүмдөрүнөн таба алат. Мен жеке өзүм бардык шарттар менен тааныштым, шарттары түшүнүктүү, аларга макулмун жана аткарууга милдеттенем.

Мурабаха каржылоо келишимин түзгөндүгү үчүн
АЧЫК КЕЛИШИМГЕ № 3 тиркеме

КЫЙМЫЛДУУ МҮЛКТҮ КҮРӨӨ КЕЛИШИМИ

Кыймылдуу мүлктү күрөөгө коюу келишими "Алиф Финанс" МКК ЖЧКсы (мындан ары - Күрөө кармоочу) менен Кардардын (мындан ары - "Күрөө берүүчү") ортосунда Ачык оферта келишимин түзүүнүн алкагында түзүлгөн. Мурабаха келишими

I статья. Күрөө предмети жана анын наркы жөнүндө маалыматтар

1.1. Ушул Келишимге ылайык, Кардар-Күрөө берүүчү Мурабаха келишимин (мындан ары - Мурабаха келишими) түзүү боюнча Ачык оферта келишими боюнча өзүнүн милдеттенмелерин камсыз кылуу үчүн күрөө кармоочуга кыймылдуу мүлктү (мындан ары - Мурабаха) берет. келишим) күрөө катары.

– «мүлк») макулдук берүү арызында көрсөтүлгөн Мурабаха келишиминин негизинде алынган.

1.2. Ушул Келишим боюнча Тараптар күрөөгө коюлган мүлктүн наркын жана аны сатууда баштапкы (баштапкы) сатуу баасын арызда/кыймылдуу мүлккө күрөө келишимине кол коюуга макулдукта көрсөтүлгөн өлчөмдө аныкташты.

1.3. Күрөө предметинин аталышы, жайгашкан жери, саны, жалпы мүнөздөмөсү кыймылдуу мүлккө күрөө келишимине кол коюуга арызда/макулдамада көрсөтүлөт.

1.. Күрөө кармоочу төмөнкүлөргө укуктуу:

1.4.1 Өз каалоосу боюнча баштапкы (товардык) түрү өзгөргөн, рыноктук наркы төмөндөгөн же баштапкы мүнөздөмөлөрү өзгөргөн учурларда күрөөнүн наркын төмөндөө жагына кайра баалоо.

1.4.2 Күрөөнү алмаштырууну же кошумча күрөөнү талап кылуу.

1.4.3. Документтерди жана күрөөгө коюлган предметтин иш жүзүндө болушун, абалын жана пайдалануу шарттарын текшерүү.

1.4.4. Кардар-Күрөө берүүчүдөн Күрөөгө коюлган предметти сактоо үчүн зарыл болгон чараларды көрүүнү талап кылуу.

1.5. Ушул Келишимдин аракетинин мөөнөтүндө Кардар-Күрөө берүүчү күрөөгө коюлган буюмга ээлик кылууга жана пайдаланууга укуктуу, бирок күрөө кармоочунун алдындагы милдеттенмелерин толук аткарганга чейин аны күрөө кармоочунун жазуу жүзүндөгү макулдугусуз тескөөгө укугу жок.

II статья. Күрөө менен камсыздалган милдеттенмелер

2.1. Ушул Келишимдин 1-беренесинин 1.1-пунктунда көрсөтүлгөн Кардар-Күрөө берүүчү күрөө катары берген мүлк күрөө берүүчүнүн алдындагы күрөө берүүчүнүн милдеттенмелерин камсыздайт, анын ичинде:

2.1.1. Мурабаха келишимин түзүү боюнча Ачык оферта келишими боюнча Кардар-Күрөө берүүчүнүн Күрөө кармоочунун алдындагы бардык милдеттенмелери.

2.1.2. Ар кандай текшерилүүчү чыгымдар(анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен, соттук чыгымдар,) Куроо алуучуга жүктөлгөн. күрөөнү каттоого, күрөөгө коюлган мүлктү сот тартибинде өндүрүп алууга же Күрөө кармоочунун укуктарын коргоого байланыштуу Мурабаха келишимин түзүүгө Ачык оферта келишими боюнча күрөө кармоочунун кандайдыр бир укуктарын ишке ашырууга байланыштуу.

III статья. Күрөө кармоочунун жана Кардар-Күрөө берүүчүнүн милдеттери жана укуктары

3.1. Күрөө алуучу ушул Келишимге кол коюу менен анын колдонуу мөөнөтүнүн ичинде төмөнкүлөргө милдеттенет:

3.1.1. Кийин сатуу үчүн күрөө предметине ээлик кылууда күрөөнүн сакталышын камсыз кылуу жана аны сатуу боюнча чараларды көрүү.

3.2. Мурабаха келишимин түзүү үчүн Ачык оферта келишиминде каралган укуктардан тышкары, Күрөө кармоочу төмөнкүлөргө укуктуу:

3.2.1. Каалаган убакта күрөөнүн абалын жана сактоо шарттарын текшерүү үчүн зарыл болгон күрөө предметине, ошондой эле ал боюнча болгон документтерге физикалык мүмкүнчүлүк алууга;

3.2.2. Кардар-Күрөө берүүчү ушул Келишимде каралган шарттарды аткарбаган учурда күрөө берүүчүдөн күрөө менен камсыздалган милдеттенмелерди мөөнөтүнөн мурда аткарууну талап кылуу;

3.2.3. Күрөөгө коюлган буюм Күрөө кармоочунун күнөөсү жок бузулган, бузулган же жоголгон учурда аны калыбына келтирүүнү же алмаштырууну талап кылууга;

3.2.4. Ушул Келишимде каралган жана/же мыйзам тарабынан Күрөө кармоочуга берилген башка укуктарды ишке ашыруу.

3.3. Күрөө берүүчү-кардар күрөө берүүчүдөн күрөө предметине өндүрүп алуу жол-жобосунун башталгандыгы жөнүндө билдирүүнү алгандан кийин күрөө менен камсыздалган милдеттенмени аткаруу жолу менен мүлктү өндүрүп алууну токтотууга укуктуу. күрөө предмети.

3.4. Күрөө берүүчү-кардар ушул Келишимге кол коюу менен күрөө менен камсыздалган милдеттенмени толук аткарганга чейин ушул Келишимдин 3-беренесинде көрсөтүлгөн Күрөө кармоочунун бардык талаптарын аткарууга милдеттенет.

3.5. Кардар-күрөө берүүчү ушул Келишимге кол коюу менен, өткөрүлүп берилген күрөө предмети ушул Келишим күчүндө болгонго чейин кайра күрөөгө коюлбоого, ээликтен ажыратылбоого жана башкага берилбей тургандыгына кепилдик берет.

3.6. Күрөөгө коюлган предметти кароого тоскоолдук кылбоого, күрөөгө коюлган буюмдун кокусунан жоголуп кетүү же кокусунан бузулуп калуу тобокелдигин көтөрүүгө, эгерде мындай жагдайлар келип чыкса, күрөө кармоочунун биринчи талабы боюнча күрөө предметин мүлккө алмаштыруу боюнча чараларды көрүүгө, наркы жана өтүмдүүлүгү жоголгон Күрөөгө коюлган объекттен төмөн эмес. Күрөө берүүчү бул пунктту аткарбаган учурда, Кардар-Күрөө берүүчү Төлөө мөөнөтүнө карабастан, Мурабаха келишимин түзүү боюнча Ачык оферта келишими боюнча милдеттенмелерди мөөнөтүнөн мурда аткарууга милдеттүү.

IV статья. Күрөөнү өндүрүп алуу

4.1. Бул Келишимдин тараптары Мурабаха келишимин түзүү үчүн Ачык оферта келишиминде, ушул Келишимде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жагдайлар келип чыкканда күрөө предметинен өндүрүп алуунун сот тартибин караштырат.

4.2. Күрөөгө коюлган мүлктү өндүрүп алуунун сот тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жүзөгө ашырылат.

V статья. Башка жоболор

5.1. Бул Келишим Кардар-Күрөө берүүчү ушул Келишимди кабыл алган учурдан тартып күчүнө кирет жана Кардар-Күрөө берүүчү ушул Келишим боюнча жана Мурабаха келишими боюнча Кардар-Күрөө берүүчүнүн милдеттенмелерин толук аткарганга чейин күчүндө болот.

5.2. Бул келишим Мурабаха келишимин түзүү боюнча Коомдук оферта келишиминин ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

5.3. Мурабаха келишимин түзүү үчүн Ачык оферта келишиминин шарттарына 1.1-пунктун шарттарын өзгөртүүгө алып келүүчү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү. ушул Келишимдин 1.1-пунктуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилбестен автоматтык түрдө өзгөртүлөт. иш жүзүндөгү келишим. Ушул Келишимге башка өзгөртүүлөр жана толуктоолор, эгерде алар жазуу жүзүндө түзүлсө жана Тараптар кол коюшса, жарактуу болуп саналат.

5.4. Бул Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузуу тараптардын макулдашуусу боюнча, ошондой эле ушул Келишимде каралган учурларда же Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында каралган башка негиздер боюнча болушу мүмкүн.

5.5. Ушул Келишимдин алкагында же ага байланыштуу Тараптардын ортосунда келип чыккан бардык талаш-тартыштар же пикир келишпестиктер Тараптардын ортосундагы сүйлөшүүлөр аркылуу чечилет. Ушул Келишимдин Тараптары, эгерде пикир келишпестиктерди сүйлөшүүлөр аркылуу чечүү мүмкүн болбосо, ушул Келишимди түзүүгө, бузууга, токтотууга, токтотууга же жараксыздыгына байланыштуу талаштарды кошо алганда, ушул Келишимге Келишим байланыштуу келип чыккан жана/же ар кандай талаш-тартыштар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген сот тартибинде чечим.

